

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРИЛГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

МАТЕМАТИКАНЫ ЖАНА ИНФОРМАТИКАНЫ ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ  
ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ МЕНЕДЖМЕНТИ КАФЕДРАСЫ



«Макулдашылды»

МИТ фак МК төрайымы, ф.-м.и.к.,

доц. Мамазияева Э.

«\_\_\_\_\_»

### Силлабус

Дисциплина: **Математикалык билим берүүдө изилдөөнүн негиздері**

Адистик боюнча окуган күндүзгү бөлүмдүн бакалавры үчүн  
510100 “Математика”

#### Окуу планы боюнча сааттардын торчосу

Дисциплиналын атальшы	Сааттардын саны					СӨАИ	Отчет туулук		
	бардыгы	Аудит. сабактар							
		Ауд. саб.	Лекция	Практ семин	Лабор.				
<b>МББИН</b>		Ауд.	Лек.	Прак.	Лабор.				
VII сем.	90	45	18	27	-	45	VII сем. Сынак		

Силлабус МИТ факультетинин ОК тарабынан бекитилген НББПнын негизинде түзүлдү, токтом №28, 08 2023 ж.

Түзүүчү: Аттокурова А., п.и.к., доц., Сооронбаева К.А.

**1. Дисциплиналын максаты:** болочоктогу математик жана математика мугалимдеринин математикалык билим берүү ишмердүүлүгүндө жүргүзүүчү изилдөө көндүмдөрүн калыптандыруу.

**2. Курсту өздөштүрүү процессинде калыптануучу компетенциялар:** ПК-1, ПК-11, ПК-13, ПК-14

**3. Дисциплиналы өздөштүрүүнүн натыйжалары. Студенттер**

- Илимдин жана илимий изилдөөнүн коомдук ролун баалашат;
- илимий изилдөөнүн методологиялык негиздерине ээ болушат;
- илимий изилдөөнүн багытын жана темасын негиздешет;
- изилдөө темасы боюнча изилдөө суроосун аныкташат;
- тема коюу, ачкыч сөздөрдү табуу жөндөмүнө ээ болушат;
- изилдөөнүн этикасын сактай билишет;
- изилдөөнүн теориялык жана усулдук негизин түзүү үчүн илимий маалыматты издең табышат жана анын үстүнөн иштешет;
- илимий текст жазуу көндүмүнө ээ болушат.

**4. НББПнын түзүмүндө дисциплиналын орду**

Дисциплина Б.3. “Кесиптик циклдин” вариативдүү бөлүгүнө кирет.

**Пререквизиттер** – философия, педагогика, психология, математиканы окутуунун методикасы.

**Постреквизиттер:** бүтүрүүчү квалификациялык жумуш

**5. Дисциплиналын кыскача мазмуну**

Физика-математикалык билим берүүдөгү актуалдуу илимий маселелелер. Изилдөөнүн теориялык жана эмпирикалык методдору. Педагогикалык эксперимент. Изилдөөнүн натыйжаларын чечмелөө.

**Лекциялык сабактардын мазмуну**

Сааты	Бөлүмдөрдүн, модулдардын, темалардын жана үйрөнүлүүчү маселелердин аталышы
Бөлүмдөрдүн жана модулдардын аталышы	
1.	Илимий билим жана анын өзгөчөлүктөрү
2.	Илимий билимдин структурасы жана функциясы
3.	Илимий изилдөөнүн программасы жана эталтарты
4.	Физика-математикалык билим берүүдөгү актуалдуу илимий маселелелер
5.	Изилдөөнүн темасын тандоо
6.	Изилдөө проблемасы жана гипотеза
7.	Изилдөөнүн актуалдуулугу, объектиси, предмети
8.	Изилдөөнүн максаты жана милдеттери
9.	Адабияттарга сереп салуу жана изилдөөнүн теориялык пайдубалын тургузуу

10.	Изилдөөнүн методдору
11.	Педагогикалык эксперимент
12.	Педагогикалык байкоо методу
13.	Баарлашuu, интервью
14.	Анкетирлөө методу
15.	Эксперименттин жыйынтыктарын сандык жана сапаттык иштеп чыгуу
16.	Илимий текст жазуу
17.	Илимий ишти цитаталоо жана редакциялоо
18.	Плагиат маселеси
18 саат	Баары

### Практикалык сабактардын мазмуну

Прак №	Бөлүмдөрдүн, модулдардын, темалардын жана үйрөнүлүүчү маселелердин аталышы
<b>Бөлүмдөрдүн жана модулдардын аталышы</b>	
1.	Илимий изилдөөлөрдүн структурасы
2.	Илимий изилдөөнүн программы жана этаптары
3.	Илимий изилдөөнүн темасын тандоо
4.	Изилдөөнүн проблемасы
5.	Изилдөөнүн гипотезасы
6.	Изилдөө объектиси жана предмети
7.	Илимий изилдөөнүн актуалдуулугу
8.	Изилдөөнүн жаңылыгы
9.	Изилдөөнүн максаты жана милдеттери
10.	Бүтүрүү квалификациялык иши
11.	Бүтүрүү квалификациялык ишине коюлган талаптар
12.	Адабияттарга сереп салуу
13.	Изилдөөнүн теориялык пайдубалын тургузуу
14.	Изилдөөнүн методдорун тандоо
15.	Педагогикалык эксперимент
16.	Педагогикалык байкоо методу

17.	Баарлашуу, интервью
18.	Анкетирлөө
19.	Изилдөө темасына ылайык анкеталарды иштеп чыгуу
20.	Документтерге анализ жасоо
21.	Эксперименттин жыйынтыктарын сандык жана сапаттык иштеп чыгуу
22.	Эксперименттин жыйынтыктарын сандык жана сапаттык иштеп чыгуу
23.	Илиний текст жазуу
24.	Илиний текст жазуу
25.	Илиний иштерге коюлуучу талаптар
26.	Илиний ишти цитаталоо жана редакциялоо
27.	Плагиат маселеси жана анын алдын алуу ықмалары
27	Баары

### Өз алдынча иштер үчүн тапшырмалар

1. Изилдөөнүн маанилүүлүгүн аныктоо үчүн тапшырма: Изилдөө темасын тандап төмөндөгү суроолорго жооп бергиле:

- Илиний иште эмне жөнүндө жазасыз? Изилдөө теманыздын аталышын жазыңыз
- Бул тема боюнча кандай суроого жооп издейсиз? Изилдөө суроонузду жазыңыз
- Эмне үчүн окурумдар бул жөнүндө билиши керек? Ал коомдогу (билим берүүдөгү) кайсы проблемаларды, маселелерди түшүнүүгө жардам берет? Изилдөөнүн коом жана илим үчүн маанилүүлүгүн кыскача айтып бериниз.

2. Тема коюу жөндөмүн ёстүрүүчү тапшырмалар:

- Илиний иштердин аталышын талдоо: Китепканага барып же интернет булактардан диссертация, макалаларды, китептерди карап сизди кызыктырган тема жөнүндө акыркы 5 жыlda жазылган 8-10 эмгектi тизмелеп жазыңыз.

- Илиний эмгектин аталышын талдоо: Илиний иштин темасы изилдөө тууралуу кандай маалыматты камтыйт? Изилденген маселе, колдонулган усулу, фокусу, теориялык пайдубалы, изилденген топ же жер, жазуу стили ж.б. жөнүндө маалымат камтылганбы?

- Илиний эмгектин киришүү бөлүгүн талдоо: Изилдөөнүн суроосу, маанилүүлүгү, чектери туурасында эмелер айтылганын кыскача корутундулап жазуу.

- Изилдөөнүн корутундусун талдоо: бул тема тууралуу келечектеги изилдөөлөргө кайсы темаларды, суроолорду, сунуштаганын корутундулап жазуу.

- Жогоруда аткарылган ишке таянып, өзүнүздүн изилдөө үчүн 3 тема түзүнүз.

*Теманы тарытуу же тактоо боюнча көнүгүү*

Төмөндө берилген көнери темаларды тарытып көрүнүз:

- Пандемия шартындагы билим берүү;
- Мугалимдин чыгармачылыгы;
- Кыргызстандагы саясий партиялардын шайлоого катышуусу;
- Инсанга багытталган окутууну ишке ашыруу

*Ачкыч сөздөрдү табуу*

Төмөндө сунушталган темаларга 5тен кем эмес ачкыч сөздөрдү табыңыз:

- Пандемия шартындагы билим берүү;
  - Мугалимдин чыгармачылыгы;
  - Кыргызстандагы саясий партиялардын шайлоого катышуусу;
  - Инсанга багытталган окутууну ишке ашыруу
3. Изилдөөнүн теориялык негизин түзүү боюнча тапшырма: Төмөнкү 3 кадамды аткарыңыз:
- Изилдөө суроонузду аныктап негизги терминдерди тандап алыңыз;
  - Авторлор сунуштаган ойлорду салыштырып сын көз менен карал көрүнүз. Ар кандай моделдерди жана теорияларды талкуулагандан кийин, сиз өзүнүздүн жана изилдөөгө туура келген аныктамаларды түзүп, анын эмне үчүн мындай экендигин негиздениз;
  - Сиз тандаган теориянын сиздин ишиңизге тиешесин түшүндүрүп, изилдөөнүздүн салымын көрсөтүнүз.
4. Изилдөөнүн усулдук пайдубалын түзүү боюнча тапшырма:
- Изилдөөнүздүн дизайннын түзүнүз: максатынызга жарааша кандай маалымат топтошуунуз керек, кайсы жерде изилдөө жасайсыз, кимдерден маалымат аласыз жана кандай усулларды колдоносуз – кыскача жазыңыз (1-2 бет);
  - Талаа изилдөөнүздү баштаардын алдында кандай даярдыктарды көрүшүнүз керек – тизмесин түзүнүз (1 бет)
5. Маалымат жыйноо усулдарын, катышып байкоо усулуун колдонуу боюнча тапшырма:
- Эс тутумду өнүктүрүүчү көнүгүүлөр:*
- а. Эс тутумду колдонуп бир нерсени сүрөттөп берүү. Мисалы, сүрөттү бир көрүп, алтып коюп сүрөттөп жазуу;
  - б. Үнү угулган, бирок көрүнбөгөн (видеосу жок) окуяны сүрөттөө.
- Фото долбоор тапшырмасы*
- Коомдогу кайсы бир маселени сүрөттөрдүн жардамы менен чагылдыруу керек. Ал үчүн ошол темага байланышкан 10дон кем эмес фото сүрөттөрдү даярдал, ал сүрөттөрдө маселенин кайсы жактары чагылдырылганын сүрөттүн жардамы менен оозеки чечмелеп айтып берүү керек. Мисалы, студенттер шаардагы транспорт тыгындарын фото долбоор аркылуу изилдеп, тыгын кайсы көчөлөрдө, күндүн кайсы убагында көп болорун, тыгын учурунда айдоочулардын жүрүм-турум аракеттерин, эмоцияларын, патруль менен, жөө адамдар менен мамилелерин, жол эрежелерин бузууларды ж.б. маселелерди чагылдырышкан.
- Катышып байкоо долбоору*
- Эн кеминде 1,5-2 саатка созулган иш-чарага катышып анын кайда, кантит өткөнүн, кимдер катышканын, алардын жүрүм-турумун, маектеринин мазмунун, эмоциясын толук эстеп калууга аракет кылыш кийин Спредли (1980) аныктаган 9 багытты камтыгын сүрөттөмөнү жазуу. Сүрөттөмө эркин түрдө жазылып бир окуяны же көрүнүштү сүрөттөгөн байланыштуу текст катары жазылышы керек.
7. Интервью алуу стратегиялары боюнча тапшырма:

- Интервюога темалык колдонмо жазуу (topic guide) (1 бет);
- Интервью алуу (30 мин);
- Алынган интервюонун негизинде негизги маалыматтарды белгилеп, аныктоо (1 бет);
- Алынган интервюонун негизинде рефлексия жүргүзүү: эмне сиз пландагандай жүрдү, эмне сиз каалагандай ишке ашкан жок, кандай күтүлбөгөн нерселер болду, сиз кийинки интервюону өткөргөндө эмнени өзгөртөт элениз? (1 бет);

8. Илимий текст жазуу боюнча тапшырмалар:

- Илимий ишинердин кыскача мазмунун (абстракт) жетекчинерге жазыла. Катта эмнени изилдедим, эмне үчүн изилдедим, кантит изилдедим, кандай жыйынтык алдын ж.б. суроолорго ирети менен так жооп бергиле. Катты досунарга окутуп ага кайра эле ушул суроолорду берип текшергиле. Эгер досунар каттын негизинде бул суроолорго жооп бере алса, анда текст так жазылган болот;
- Илимий ишинерден окурманга кам көрүп жазылган үзүндүнү тапкыла жана негиздеп бергиле;
- Изилдөөнүздө эмнени изилдейсиз? Кандай суроого жооп бересиз? Ал суроо боюнча аргументинизди түшүндүрүнүз.
- Өтмөктөрдү ойду өнүктүрүүдө колдонуп, өзүнөрдүн темаңар боюнча 60-70 сөздөн турган текст жазыла.

9. Цитаталоо жана редакциялоо боюнча тапшырмалар:

- Конкреттүү бир тема боюнча илимий макала жазыла. Макалада ал тема тууралуу айтылган башка пикирлерди көлтиргиле. Ал пикирлердин негизинде ой жүгүртүп, тема тууралуу өзүнүздүн пикиринизди айтыңыз.
- Илимий ишинердин текстин жөнөкөй жана түшүнүктүү кылыш ондогула.
- Редакциялоо иши үчүн сунуштарды пайдаланып илимий ишинердин текстин жакшырткыла.

Дисциплиналын технологиялык картасы

Баары	Ауд. саат	СӨАИ	1-модуль (45 с., 30 б.)				Жыйынтык текш. (ЖТ) (30 б.)				Сыйлык балл	Жалпы балл
			Ауд. саат		СӨАИ	1-араалыкта гытекш. (АТ 1)	Лекция	Практика	СӨАИ	Жыйт. тек. (ЖТ)		
			Лекция	Практика								
60	30	30	12	18	30							
<b>Баллдар</b>			30	30	30	<b>60 б.</b>	12	18	30	<b>30 б</b>	<b>10 б</b>	
Модулдар жана жыйынтыктоочу текшерүүлөр			УТ=(Лек+Прак+СӨАИ)/3, М1=(УТ1+УТ2+АТ1)/3				ЖТ=(Лек+Прак+СӨАИ)/3, Экз=М1+ЖТ+С				100	

Ауд. – аудиториялык, УТ – учурдагы текшерүү, АТ – аралык текшерүү, М – модулдар, СӨАИ – студенттин өз алдынча иши, ЖТ – жыйынтыктоочу текшерүү.

Ауд. – аудиториялык, АТ – аралык текшерүү, СӨАИ – студенттин өз алдынча иши, С – сыйлык балл.

### Дисциплина боюнча баллдарды топтоонун картасы

**Баллдарды топтоонун картасы** – сабактардын бардык түрлөрүндөгү ар бир тема жана ар бир учурдагы текшерүү боюнча канча балл (максималдуу) ала тургандыгы жөнүндө студенттерге маалымдала турган информация.

Студенттердин билим деңгээли модулдарда төмөнкүдөй бааланат. 1-модулда эки учурдагы текшерүү (УТ1, УТ2) жана бир аралыктагы текшерүү (АТ1) уюштурулат. Ар бир текшерүү үчүн 30 баллдык баалоо системасы колдонулат. Баллдар талшырмалар менен кошо тааныштырылат.

УТ1 текшерүүсү 4-жумада, ал эми УТ2 текшерүүсү 8-жумада уюштурулат, ал эми аралыктагы текшерүү дагы 8-жумада уюштурулат.

УТ1 деп 4-жумага чейин өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган практикалык жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз:

$$УТ1 = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СӨАИ}}{3}$$

УТ2 деп сабак башталгандан баштап 4-жумадан 8-жумага чейин өтүлгөн лекциялык материалдарды өздештүргөндүгү, аткарылган практикалык жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз:

$$УТ2 = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СӨАИ}}{3}$$

Ведомостко жана журналга УТ1, УТ2 лердин жыйынтыктары коюлат.

8-жумада 1-модулдун материалдары боюнча 1-аралыктагы текшерүү уюштурулат. Мында 1-модулда өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган лабораториялык жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз:

$$АТ1 = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СӨАИ}}{3}$$

Модулда баалоо учурдагы текшерүүлөрдүн жана 1-аралыктагы текшерүүнүн арифметикалык орточосу менен аныкталат:

$$М1 = \frac{УТ1 + УТ2 + АТ1}{3}$$

Жыйынтыктоочу текшерүүдө семестрде ичинде өтүлгөн лекциялык материалдарды өздөштүргөндүгү, аткарылган практикалык жана өз алдынча иштер боюнча баалоонун арифметикалык орточосун алабыз:

$$ЖТ = \frac{\text{Лек} + \text{Лаб} + \text{СӨАИ}}{3}$$

Экзамендеги баалоо модулдардын жана жыйынтыктоочу текшерүүнүн арифметикалык орточосу менен сыйлык (**C**) баллдардын суммасы менен аныкталат:

$$\text{Экз} = М1 + М2 + ЖТ + С,$$

мында **C** – сыйлык баллдар. Сыйлык баллдар «Билимди баалоо системасы» жөнүндөгү жободо көрсөтүлгөн.

**Колдонулуучу адабияттар:**

**а) Негизги адабияттар:**

1. Загвязинский В.И., Атаканов Р. Методология и методы психолого педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 2- е изд., стер.—М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 208 с.
2. Илимий изилдөө усулдары (Коомдук жана гуманитардык илимдер боюнча колдонмо) /Жооптуу редактор: Токтогулова М. – Бишкек, 2020. – 256 б.

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. — 4\_е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. — 244 с.

**6) Кошумча адабияттар**

1. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2009. – 280 с.
2. Сабитова Р.Г. Основы научных исследований. – Владивосток, 2005.